

**«БИШКЕК ЭЛ АРАЛЫК
МЕДИЦИНАЛЫК ИНСТИТУТУ»
МЕКЕМЕСИ МЕНЕН «ЖАЛАЛ-АБАД
ЭЛ АРАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ»
МЕКЕМЕСИНИН ОРТОСУНДА ӨЗ АРА
ТҮШҮНҮШҮҮ ЖӨНҮНДӨ
МЕМОРАНДУМУ**

«09» февраль 2026 жыл

«Бишкек эл аралык медициналык институту» мекемеси, Уставдын негизинде иш алып баруучу ректор Самигуллина Альфия Эльдаровна аркылуу, бир тараптан, жана «Жалал-Абад эл аралык университети» (ЖАМУ) мекемеси, Уставдын негизинде иш алып баруучу ректор Нарбаев Мирсадык Рахимбердиевич аркылуу, экинчи тараптан, мындан ары биргелешип «Тараптар» деп аталып, эл аралык байланыштарды түзүү аркылуу Тараптар үчүн пайдалуулукту таанып, төмөндөгүлөр жөнүндө ушул **Өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумду** (мындан ары — Меморандум) түзүштү.

1. Меморандумдун предмети

1. Тараптар медициналык билим берүү, илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү, медициналык кадрларды адистикке даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу, ошондой эле окутуу мүнөзүндөгү иш-чараларды өткөрүү үчүн окумуштуулар жана окутуучулар менен алмашуу тармагында кызматташууну түзүүгө жана өнүктүрүүгө макул болушту.

2. Кызматташуунун багыты

2. Тараптар кызматташтык төмөнкү багыттар боюнча жүзөгө ашырыларын белгилешти:

- окумуштуулар жана окутуучулар ортосунда тажрыйба алмашуу – лекцияларды окуу, мастер-класстарды жана башка окутуу багытындагы иш-чараларды өткөрүү;
- медицина, коомдук саламаттыкты сактоо жана саламаттыкты сактоо менеджменти тармагында Тараптардын изилдөө потенциалын чыңдоо максатында окутуучулар жана изилдөөчүлөр менен тажрыйба алмашуу;
- тараптардын өз ара кызыкчылыгын жараткан тармактар боюнча маалымат жана материалдар менен алмашуу;
- илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүдө, саламаттыкты сактоонун инновациялык технологияларын иштеп чыгууда жана киргизүүдө кызматташуу;

**МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
МЕЖДУ УЧРЕЖДЕНИЕМ «БИШКЕКСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ИНСТИТУТ»
И УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЖАЛАЛ-АБАДСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

«09» февраль 2026 года

Учреждение «Бишкекский международный медицинский институт», в лице ректора Самигуллиной Альфии Эльдаровны, действующей на основании Устава, с одной стороны и Учреждение «Жалал-Абадский международный университет» (ЖАМУ) в лице ректора Нарбаева Мирсадыка Рахимбердиевича действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», признавая выгоду для Сторон через установление международных связей, заключили настоящий Меморандум о взаимопонимании (далее – Меморандум) о нижеследующем.

1. Предмет Меморандума

1. Стороны согласились установить и развивать сотрудничество в сфере медицинского образования, научно-исследовательских работ, специализации и повышения квалификации медицинских кадров, обмена учеными и преподавателями для проведения мероприятий обучающего характера.

2. Направления сотрудничества

2. Стороны установили, что сотрудничество осуществляется по следующим направлениям:

- обмен опытом ученых и преподавателей - чтение лекций, проведение мастер – классов и других мероприятий обучающего характера;
- обмен опытом преподавателей и исследователей с целью укрепления исследовательского потенциала Сторон в области медицины, общественного здоровья и менеджмента здравоохранения;
- обмен информацией и материалами в областях, представляющих взаимный интерес Сторон;
- сотрудничество в области проведения научных исследований, разработки и внедрения инновационных технологий здравоохранения;
- проведение совместных научных и научно – практических мероприятий (съезды, конференции, симпозиумы, семинары, выставки);
- обмен преподавателями и/или исследователями с целью организации курсов и реализации научно-

- биргелешкен илимий жана илимий-практикалык иш-чараларды өткөрүү (конгресс, конференция, симпозиум, семинар, көргөзмө ж.б.);

- маданий-илимий долбоорлорду ишке ашыруу жана курстарды уюштуруу максатында окутуучуларды жана/же изилдөөчүлөрдү алмашуу, эки тараптуу макулдашуудан жана ар тараптын ички тартибине ылайык;

- студенттердин окуу курсуна жана адистик багытына ылайык, аларды кыска мөөнөттүү циклдерге, алмашуу;

- ушул Меморандумдун алкагынан чыкпаган башка академиялык жана илимий багыттарда кызматташуу;

- окуу-методикалык жана илимий адабияттарды алмашуу, биргелешип даярдоо жана жарыялоо.

3. Тараптар бул Меморандум алдын ала келишим болуп эсептелбей турганын жана купуялуулук боюнча милдеттенмелерден тышкары эч кандай каржылык же юридикалык жоопкерчиликтерди жаратпасын макулдашышат. Тараптар түшүнүшөт жана кабыл алышат: ушул Меморандумдун ар бир максаты боюнча өзүнчө конкреттүү келишим түзүлүп, аткарылмайынча, жогоруда айтылган ар бир максат боюнча Тараптардын ортосунда эч кандай келишим, контракт же макулдашуу жок. Ошондой эле, ушул Меморандумдун негизинде же Меморандумга байланыштуу жазуу жүзүндө же оозеки айтылган билдирүүлөрдүн негизинде Тараптардын бирөөсү да келечектеги контракттарды же макулдашууларды аткарууга карата юридикалык же каржылык милдеттенмелерге ээ эмес.

3. Тараптардын өз ара мамилелери

4. Тараптар өз ара мамилелерин стратегиялык өнөктөштүк шарттарында түзүшөт жана бири-бири менен, ошондой эле үчүнчү жактар менен болгон мамилелериинде ар бир Тараптын өз ара кызыкчылыктарын эске алууга милдеттенишет.

5. Тараптар ушул Меморандумдун 2-беренесинде каралган иш-чаралар ар бир биргелешкен долбоор боюнча Тараптар тарабынан түзүлө турган конкреттүү келишимдердин, ошондой эле пландалган биргелешкен иш-чаралардын мазмунун, уюштуруу формаларын, шарттарын жана ишке ашыруу тартибин камтыган деталдаштырылган жумушчу пландардын жана изилдөө программаларынын негизинде, ошондой эле жеке келишимдердин жана окуу келишимдеринин негизинде ишке ашырыларын кабыл алышат.

6. Тараптар ушул Меморандумдун 1-беренеси жана 2-беренеси боюнча иш-чараларды уюштурууга байланыштуу бардык практикалык маселелер ар бир конкреттүү учурда талкууланып, эки Тараптын ыйгарым укуктуу

исследовательских проектов в области медицины, после взаимного согласия между обеими организациями и в соответствии с процедурами, установленными в каждой организации;

- обмен обучающимися на краткосрочные циклы, соответствующие их курсу обучения и области обучения;

- сотрудничество в других академических и научных областях, не выходящих за рамки действия настоящего Меморандума;

- осуществлять обмен, совместную подготовку и публикацию учебно-методической и научной литературы.

3. Стороны соглашаются, что настоящий Меморандум не является предварительным договором и не влечет за собой финансовые и юридические обязательства, за исключением обязательств по конфиденциальности. Стороны понимают и принимают, что до того, как не будет подписана и исполнена конкретная договоренность по каждой цели настоящего Меморандума, они не имеют никаких договоренностей, контрактов или соглашений по каждой вышеупомянутой цели, и ни одна из Сторон не имеет никаких юридических и финансовых обязательств по выполнению дальнейших контрактов или соглашений на основе настоящего Меморандума или любых письменных и устных заявлений в отношении Меморандума.

3. Взаимоотношения Сторон

4. Стороны строят свои взаимоотношения на условиях стратегического партнерства и обязуются в отношениях между собой и третьими лицами учитывать взаимные интересы каждой из Сторон.

5. Стороны согласны с тем, что мероприятия в рамках Статьи 2 настоящего Меморандума будут реализовываться на основании конкретных договоров, заключаемых Сторонами по каждому совместному проекту, и детально разработанных рабочих планов, и исследовательских программ, содержащих конкретную информацию о планируемых совместных мероприятиях, формах их организации, условиях осуществления, а также на основании индивидуальных контрактов и договоров на обучение.

6. Стороны договорились, что все практические вопросы, касающиеся организации конкретных мероприятий по выполнению Статьи 1 и Статьи 2 настоящего Меморандума обсуждаются в каждом отдельном случае и согласовываются путем переписки между полномочными представителями с обеих

өкүлдөрүнүн кат түрүндөгү макулдашуусу аркылуу чечилээрин белгилешет. Бул учурда Тараптар өз ара кызматташтык жана тең укуктуулук принциптерин сакташат.

7. Ушул Меморандумга жана андан келип чыгуучу келишимдерге, Меморандумдун негизинде даярдалган жумушчу пландарга жана программаларга өзгөртүүлөр жана толуктоолор Тараптардын өз ара макулдашуусу менен киргизилиши мүмкүн. Мында бир Тарап экинчи Тарапка өзгөртүү жана толуктоолор киргизүү жөнүндө жок дегенде 2 ай мурун маалымдашы керек.

8. Ушул Меморандумга киргизилген бардык өзгөртүүлөр, толуктоолор жана тиркемелер анын ажырагыс бөлүгү болуп саналат жана алар жазуу түрүндө түзүлүп, Тараптардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан кол коюлган учурда юридикалык күчкө ээ болот.

4. Купуялуулук

9. Тараптар биргелешкен ишмердүүлүк процессинде белгилүү болгон купуя маалыматтарды үчүнчү жактарга таратпоого милдеттенишет. Бул милдеттенме Тараптардын мурдатан эле жалпыга маалым болуп калган маалыматка карата колдонулбайт.

5. Башка шарттар

10. Ушул Меморандум 5 (беш) жылдык мөөнөткө түзүлөт жана Тараптар тарабынан кол коюлган учурдан тартып күчүнө кирет.

11. Ушул Меморандумдун мөөнөтү автоматтык түрдө узартылат. Меморандумдун аракетин Тараптардын бири токтотуу боюнча 2 ай мурда жазуу жүзүндөгү билдирүү аркылуу токтото алат.

12. Ушул Меморандумдун алкагында Тараптар академиялык мобилдүүлүк программалары боюнча Кызматташтык жөнүндө Келишим түзүшөт. Бул Келишим студенттердин академиялык алмашуу программаларын ишке ашыруунун тартибин, шарттарын жана мөөнөттөрүн жөнгө салат.

13. Ушул Меморандумдун аракетинин токтотулушу кабыл алуучу Тараптагы студенттин статусуна таасир тийгизбейт. Тараптар тарабынан алмашуу программасына кабыл алынган ар бир студентке байланыштуу милдеттенмелер Меморандумдун токтотулушуна карабастан, анын окуу мөөнөтү аяктаганга чейин толук сакталат.

14. Ушул Меморандум эки нускада, орус жана кыргыз тилдеринде түзүлүп, Тараптар тарабынан кол коюлду. Экөөнүн тең юридикалык күчү бирдей болуп, ар бир Тарапка бирден нуска берилет.

Сторон. При этом Стороны уважают принцип взаимодействия и равноправия.

7. В настоящий Меморандум и вытекающие из него договоры, рабочие планы и программы, подготовленные на основе заключенного Меморандума, могут быть внесены изменения и дополнения по взаимному согласию Сторон, при условии уведомления одной Стороны о внесении изменения и дополнения другой Стороны не менее, чем за 2 месяца.

8. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Меморандуму являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу при условии, если они составлены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

4. Конфиденциальность

9. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали известны в процессе совместной деятельности, за исключением той информации, которая уже стала достоянием общественности не по вине Сторон.

5. Прочие условия

10. Настоящий Меморандум заключается сроком на 5 (пять) лет и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

11. Действие настоящего Меморандума продлевается автоматически. Действие настоящего Меморандума может быть расторгнуто любой из Сторон письменным уведомлением не менее, чем за 2 месяца до расторжения.

12. В рамках настоящего Меморандума Стороны заключают Договор о сотрудничестве по программам академической мобильности, который будет регулировать порядок, условия и сроки реализации программ академического обмена обучающихся.

13. Прекращение действия данного Меморандума не затрагивает статус обучающегося в принимающей Стороне: все обязательства Сторон в отношении любого обучающегося, принятого в программу обмена Сторонами, сохраняются до конца срока обучения вне зависимости от прекращения действия данного Меморандума.

14. Настоящий Меморандум составлен и подписан на русском и кыргызском языках в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15. Эки тилдеги версиялардын ортосунда кандайдыр бир айырмачылыктар пайда болгон учурда, орус тилиндеги версия артыкчылыкка ээ болот.

16. Ушул Меморандум алкактык документ болуп саналат жана кызматташтыктын негизги принциптери менен шарттарын камтыйт. Ушул Меморандумдун эч бир жобосу Тараптардын улуттук мыйзамдарына каршы келбейт.

15. В случае каких-либо расхождений между версиями на двух языках, версия на русском языке имеет преимущественную силу.

16. Настоящий Меморандум является рамочным и содержит основные принципы и условия сотрудничества. Настоящий Меморандум ни одним из своих положений не будет противоречить национальным законодательствам ни одной из Сторон.

Мекеме Бишкек эл аралык медициналык институту

720065 Кыргыз Республикасы
Бишкек ш, Шабдан Баатыр көч, 126
ИНН: 03110201910174
Эсептик эсеп: 1091808908170195
БИК: 109018
ОКПО: 30419400
Банк ОАО «Optima Bank»
E. mail: bimi.edu.kg@mail.com
Телефон: +996 99 500 00 00

Ректор _____ А.Э.

М.О.



Учреждение Бишкекский международный медицинский институт

720065 Кыргызская Республика,
г. Бишкек, ул. Шабдан Баатыра, 126
ИНН: 03110201910174
Расчетный счет: 1091808908170195
БИК: 109018
ОКПО: 30419400
Банк ОАО «Optima Bank»
E. mail: bimi.edu.kg@mail.com
Телефон: +996 99 500 00 00

Ректор _____ А.Э.

М.П.



Мекеме Жалал-Абад эл аралык университети

720906, Манас ш., Кыргыз Республикасы,
Студенттик шаарчасы, Курманбек көч, 24
Телефон: +996 (3722) 5-10-12.
E-mail: jaiu.kg

Ректор _____ Нарбаев М. Р.



Учреждение Жалал-Абадский Международный Университет

720906 г. Манас, Кыргызская Республика,
Студенческий городок, улица Курманбека, 24
Телефон: +996 (3722) 5-10-12.
E-mail: jaiu.kg

Ректор _____ Нарбаев М. Р.

